



Наименование дисциплины и код: Кыргыз тили жана адабияты **Б.1.1**

Лектор	Абдраимов Каныбек Акинович
Байланыш маалыматтары:	0773007931, 0700208855
Кредиттин саны:	2
Датасы:	2017-2018-окуу жылы 2 жарым жылдык
Сабактын максаты жана милдеттери	<p>Кыргыз тили жана адабияты башка окуу предметтери сыяктуу студенттердин дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырат, ошондой эле турмушта инсан катары өз алдынча калыптанууга жардам берет. Студенттердин кыргыз тили жана адабияты сабагы боюнча таалим-тарбия алышы, аны практикада колдоно билиши, кыргыз тилин окутуунун максатын аныктайт. Окутуу процессиндеги жогоруда аныкталган максаттар 4 компоненттин негизинде ишке ашырылат:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Билим берүүчүлүк компоненттин максаты – лингвистикалык жана филологиялык илимдин негиздерин таанып-билүү аркылуу студенттердин ой таанымын кеңейтүү жана кыргыз элинин сүйлөө маданиятын терең өздөштүрүүгө жетишүү.2. Өркүндөтүүчүлүк компоненттин максаты – кыргыз тили боюнча өздөштүргөн билимин андан ары тереңдетип өнүктүрүү, тил табиятына жана көркөм сөз өнөрүнө болгон кызыгуусун арттыруу.3. Тарбиялык компоненттин максаты – кыргыз элинин көркөм сөз өнөрүнүн бай казынасы менен тааныштыруу, аларды элдик каада-салтын, үрп-адатын адеп-ахлагын, коомчулук алдындагы адамдык парзын адабий тексттерде көркөм берилиши аркылуу элдик рухий дүйнөнү таанытуу, улуттук аң сезимин өнүктүрүү.4. Практикалык компоненттин максаты – кыргыз тилинин практикалык курсу жана сүйлөшүү, жазуу ишмердүүлүгү боюнча алган билгичтиктерин, көндүмдөрүн, баалуулуктарын турмуштун ар түрдүү кырдаалдарында колдоно билүү. <p>Ал эми кыргыз тилин үйрөтүүдөгү негизги максаттар төмөндөгүдөй милдеттердин ишке ашырылышын көздөйт.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Турмуштук кырдаалдар боюнча сүйлөшө турган жана окула турган тексттердин тематикаларын аныктоо;2. Тилдик материалдардын курулуш каражаттарын (фонетикалык, лексикалык, грамматикалык) аныктоо;3. Билим берүүнүн гумандаштыруу процессине басым жасоо.4. 4Мурдагыдай маалыматтык “билимдик” мамилеге эмес, өнүктүрүүчү жана ишмер мамилеге басым жасоо.5. Билим алууга жоопкерчиликтүү, аң-сезимдүү мамиле жасаган социалдык жактан активдүү инсанды тарбиялоого багыт берүү.
Курстун баяндалышы	<p>Кыргыз тили жана адабияты дисциплинасы мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик тилдин улуттук программасын ишке ашыруу максатында жана кыргыз адабиятына салым кошкон, уюткусун түзгөн көчмөн цивилизациянын даанышмандарын, белгилүү жазуучуларыбыздын өмүрү, чыгармачылыгын үйрөтүү менен студенттердин адабиятка, маданиятка болгон ой таанымын кеңейтүү иретинде окутулат. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары билим берүү мекемелеринин бардык түрлөрүндө, багыттарында окутулуп, үйрөтүлүп келүүдө. Мамлекеттик тилди үйрөнүүгө жардамдашуу, үйрөнүлүп жаткан тилди алып жүрүүчү элдин этномаданияты, адабияты менен тереңирээк тааныштырууда тексттер жөнөкөй, түшүнүктүү жана тил үйрөнүүгө ылайыктуу болгону ийги.</p> <p>Кыргыз тили жана адабият сабагын үйрөтүүдө төмөнкү жагдайларга көңүл буруубуз абзел.</p> <ul style="list-style-type: none">- Кыргыз тили менен адабиятты интеграциялап окутуу;- Тил аркылуу дил таанытуу;- Кыргыз тили жана адабияты сабагындагы сөздүк жумуштарын аткаруу болуп саналат. <p>Окутуучу тарабынан аларга тапшырмалар берилет, тапшырмалардын, модулдардын негизинде жыйынтык чыгарылат.</p>
Сабакка чейинки пререквизиттери	Студенттердин мурда алган билимдерин өркүндөтүү. Сабак аралык байланыштар

Сабактан кийинки постреквизиттери	<p>Кырдаалга жараша сүйлөшүүгө үйрөнөт. Текстке фактологиялык жана концептуалдык суроолорду түзүү жөндөмү өсөт. Тилдик көнүгүүлөр аркылуу туура сүйлөө кебин жана жазуусун калыптандырат. Этномаданий лексикаларды өздөштүрөт.</p> <p>Адисттик лексикаларды өздөштүрөт. Чыгармаларды талдоо аркылуу көз карашы калыптанат</p>
Күгүлүүчү компетенциялар	<p>Кыргыз тили жана адабиятын үйрөнүүгө аң-сезимдүү жана атуулдук мамиле жасаган жигердүү инсандарды тарбиялоо. Тил – элдин рухий байлыгы, сыймыгы, кечээки тарыхы, бүгүнкү жашоосу, эртеңки келечеги экендигине багыттоо. Өзүнүн мекени менен сыймыктанып, тарыхый баалуулуктарды баалай билүүсү, элибиздин каада-салтынын тарбиялык маанисин, ата-бабалар калтырган осуяттардын негизинде салтты билүүсү; Көркөм окуу жөндөмдүүлүгү артып, тили жатыгып, оозеки сөз байлыгы байып аларды айтып, колдоно билүүсү; Мамлекеттик тилдин маанисин жана орду жөнүндө түшүнүп, ой пикирин турмушунда колдоно билүүсү, мекенибиздин атагын чыгарган белгилүү инсандарды ажырата билүү, алар жөнүндө маалымат топтоо жөндөмүн колдоно билүүсү.</p>
Курстун саясаты	<p>Кыргыз тили жана адабияты башка окуу предметтери сыяктуу студенттердин дүйнөгө болгон көз карашын калыптандырат жана турмушта инсан катары өз алдынча калыптанууга жардам берет. Эң негизгиси улут катары сакталыш үчүн кыргыз тили жана адабияты курсун тийиштүү түрдө окутуу мамлекетибиздин жана билим берүү системасынын өзөгү экенин унутпашыбыз керек.</p>
Окутуунун методу	<p>Текст менен өз алдынча жана жуп менен иштөө; БББ, синквейн, даймонд, ротация ж.б. ыкмалары, глоссарий, диалог түзүү; интервью алуу, ММК менен иштеше билүү; кырдаал боюнча сүйлөшүү көнүгүүлөр; темага байланыштуу ыр, табышмак, макал-лакаптарды жатка айтуу; кыргыз адабият майданындагы белгилүү акын-жазуучуларыбыздын өмүрү, чыгармачылыгын билүүдө ылайыктуу методдорду колдонуу, тарыхый жерлерге, музейлерге саякатка чыгуу.</p>
Билимин текшерүүнүн формасы	<p>Жазуу жана оозеки формасында</p> <ul style="list-style-type: none"> - модулдук тапшырмалар - тесттер - дил баян, эссе - жеке жана топ менен чыгармачылык иштер - көркөм окуу - ар бир кезектеги көзөмөл, жыйынтыктоочу жазуу, текшерүү иштери -
Адабияттар	<p>Негизги адабияттар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Адылова Б.К., Алиясова Г.Ж. Кыргыз тил. Б., 1-бөлүк, 2010-ж, 2-бөлүк, 2016-ж 2. Ашырбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы –Б., 2001-ж 3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили –Б., 1996-ж 4. Иманалиев С. Кыргыз тилинин справочниги –Б., 2010-ж 5. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы –Б. 2002-ж 6. Кыргыз орфографиясынын эрежелери. –Б., 2008-ж 7. Токтоналиев К. Кыргыз тили. –Б., 1996-ж 8. Тургамбаева А.С., Усекова А.А. Кыргыз тили –Б., 2004-ж <p>Кошумча адабияттар:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. А.Акматалиев. Кыргыз адабиятынын тарыхы. 1-3т. –Б., 1999-ж 2. Абылкасымова Р., Атышов К., ж.б. Экономика. Энциклопедиялык окуу куралы. – Б.; 2003-ж 3. Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү. –Б, 2000-ж 4. Асанканов А., Кыргыз тарыхы –Б., 2006-ж 5. АшырбаевТ., Ахматов Т. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. –Б., 2005-ж 6. Жусупов К. Кыргыздардын байыркы маданияты. –Б., 2006-ж 7. Ибраев Э. Тандалган чыгармалар –Б, 1999-ж 8. Карасаев Х.К. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. –Б., 2009-ж 9. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. –Б., 2002-ж 10. Кыргыз жергеси энциклопедиясы. –Ф., 1990-ж 11. Кыргыз көркөм адабиятынын сериясы. 30-т. –Б., 2000-ж 12. Кыргыз Республикасынын экономикасы. Котор. Мамажанов А, Рахманкулов К. –Б., КТМУ, 2007-ж 13. Кыргыз энциклопедиясы –Б., 2000-ж
СӨИ	
Кошумча түшүнүк	<p>КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 27-ноябрындагы №1455/1 буйругунун негизинде Жогорку профессионалдык билим берүүнүн Мамлекеттик стандартына “Кыргыз тили жана адабияты” деп өзгөртүү киргизилгендигине байланыштуу силлабуска да өзгөртүүлөр киргизилди.</p>

Календардык-тематикалык план
(темалардын жумага саат менен көрсөтүлүшү)

№	Датасы	Темасы	Сааттын саны	Адабияттар	Модуль боюнча суроолор
1	22.01.18, 23.01.18, 26.01.18	Саясат жөнүндө түшүнүк. Сөз айкашы, түрлөрү жөнүндө түшүнүк. Ч.Айтматовдун алгачкы аңгемелери	2	Негизги адабияттар: А.С.Тургамбаева, А.А.Усекова. Кыргыз тили. 2-бөлүк. Алиясова Г.Д, Адылова Б.К. Кыргыз тили. Тексттер жана тапшырмалар. Б. 2010. Жусаев Ж, А.Карабекова.	Саясат менен Ч.Айтматовдун чыгармаларын байланыштырууга болобу?
2	29.01.18, 30.01.18, 2.02.18	Туруктуу сөз айкашы. Фразеологизм жөнүндө түшүнүк. Ч.Айтматовдун повесттери	2	Кошумча адабияттар: Кыргыз тили (Учебник для русских групп вузов страны) Б. 2000. Дыйканов Ч.К, Сулайманова Л. Кыргыз тилин үйрөнөбүз. Учебник. Б. Фонд Сорос-Кыргызстан. 1997.	Туруктуу сөз айкаштарын Ч.Айтматовдун чыгармаларынан табууга болобу?
3	5.02.18, 6.02.18, 9.02.18	Сүйлөмдөгү сөздөрдүн байланышуу жолдору: Ээрчишүү, ыкташуу байланышы. Ч.Айтматовдун “Кыямат”, “Кылым карытар бир күн” романдары	2	Кыргыз тили (жогорку окуу жайларынын улантауучу топтору үчүн). К.А.Биялиев. Кыргыз тили. (жогорку окуу жайларынын башка улуттардын студенттери үчүн окуу китеби). Б. 2002.	Ч.Айтматовдун аталган романдарында кездешкен ээрчишүү, ыкташуу байланыштарын табуу
4	12.02.18, 13.02.18, 16.02.18	Башкаруу, таандык байланышы. Адабият искусствонун бир түрү. Ч.Айтматовдун “Тоолор кулаганда” романы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. Ч.Айтматов. Тоолор кулаганда (Кызкайып). Б. 2011.	Ч.Айтматовдун “Тоолор кулаганда” романында кездешкен башкаруу, таандык байланыштары
5	19.02.18, 20.02.18, 23.02.18	Сүйлөм жөнүндө түшүнүк. Жөнөкөй жана татаал сүйлөмдөр. Кыргыз кино өнөрү. Ш.Бейшеналиев – балдар жазуучусу	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. К.Артыкбаев. XX кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. Б. 2004.	Сүйлөмдүн табиятын түшүндүрүүдө, кино жана Ш.Бейшеналиевдин чыгармачылыгы боюнча тексттерди пайдалануу
6	26.02.18, 27.02.18, 2.03.18	Жөнөкөй сүйлөм анын түрлөрү: Атама, кемтик сүйлөмдөр. Белгилүү заманбап тасмалар. К.Жантөшев “Каныбек” романы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. К.Артыкбаев. XX кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. Б. 2004. К.Иманалиев. Кыргыз совет адабияты. 2-бөлүк. Ф. 1990.	Жөнөкөй сүйлөм жана анын түрлөрүн өтүүдө, заманбап тасмалар жана К.Жантөшевдин “Каныбек” романынын тексттерин пайдаланып өтүү

7	5.03.18, 6.03.18, 9.03.18	Татаал сүйлөмдүн түрлөрү. Тең байланыштагы татаал сүйлөм. Элдик музыка жана заманбап кыргыз музыкасы. Сатира жанры Б.Сарногоевдин сатиралары	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. Кыргыз адабиятынын тарыхы. 7-том. Б. 2012	Б.Сарногоевдин чыгармаларына музыка жазылганбы?
8	12.03.18, 13.03.18, 16.03.18	Багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм анын түрлөрү. Р.Шүкүрбековдун сатиралары	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. К.Артыкбаев. 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. Б. 2004.	Р.Шүкүрбековдун ырларынан талдоо
9	19.03.18, 20.03.18, 23.03.18	Максат багыныңкы сүйлөм. Тарыхый романдар. Т.Касымбековдун чыгармачылыгы, “Сынган кылыч” романы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. К.Артыкбаев. 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. Б. 2004.	Театрга барып эс алуу бүгүнкү күндө актуалдуубу?
10	26.03.18, 27.03.18, 30.03.18	Сын-сыпат багыныңкы сүйлөм. Театр өнөрү. С.Жусуевдин “Курманжан датка” романы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. Сыдыкова Р. 20-кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы (40-80-жж). Б. 2013	С.Жусуевдин чыгармалары театрлаштырылганбы?
11	2.04.18, 3.04.18, 6.04.18	Шарттуу багыныңкы сүйлөм. Театрга саякат. К.Осмоналиевдин “Көчмөндөр кагылышы” романы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986.	Жогоруда көрсөтүлгөн чыгарманы тилдик тема менен байланыштуу талдоо
12	9.04.18, 10.04.18, 13.04.18	Мезгил багыныңкы сүйлөм. Кыргыз скульптору. Н.Байтемировдун чыгармачылыгы. “Тарых эстелиги” романы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. К.Иманалиев. Кыргыз совет адабияты. 2-бөлүк. Ф. 1990.	Урукуянын тарый инсан ктары бейнесин ачуу менен тилдик темага байланыштыруу

13	16.04.18, 17.04.18, 20.04.18	Себеп багыныңкы сүйлөм. Көркөм сүрөт искусствосу. Т.Абдымомунов “Абийир кечирбейт” драмасы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. К.Артыкбаев. 20- кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. Б. 2004.	Т.Абдымомуновдун драмаларын тааныштыруу жана театрга алып барып студенттерге көргөзүү
14	23.04.18, 24.04.18, 27.04.18	Орун багыныңкы сүйлөм. Г.Айтиев атындагы музейге саякат. Ж.Садыковдун чыгармачылыгы. “Манастын уулу Семетей” драмасы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. К.Артыкбаев. 20- кылымдагы кыргыз адабиятынын тарыхы. Б. 2004.	Ж.Садыковдун кайсы чыгармаларын театрдан көрүүгө болот
15	30.04.18, 1.05.18, 4.05.18	Жыйынтыктоо. Сан өлчөм багыныңкы сүйлөм. Өрнөктүү өмүр. М.Байжиевдин чыгармачылыгы. “Төрт адам” драмасы	2	С.Үсөналиев, С.Иманалиев. Кыргыз тилинин справочниги. Б. 2000. К.Т.Токтоналиев. Кыргыз тили. Б. 1996. А.Жалилов. Азыркы кыргыз тили. 1-бөлүк. Б. 1996. Э.Абдулдаев, С.Давлетов, А.Иманов, А.Турсунов. Кыргыз тили. Ф. 1986. Кыргыз адабиятынын тарыхы. 7-том. Б. 2012.	Драманын маанисине түшүнүп, тилдик теманын байланыштуулугуна токтолуу
		Бардыгы	30		

Студенттердин өз алдынча иштеринин графиги

№	Жума Айлары	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Балл дын сумма сы
		январь				февраль						март						
1	Кезектеги көзөмөл	29.01.18				12.02.18 – 19.02.18						02.03.18 – 20.03.18						40 балл
2	СӨИ тапшыруу мөөнөтү					20.02.18 – 28.02.18						19.03.18 – 30.03.18						

№	Жума Айлары	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Баллдын суммасы
		апрель				май						июнь						
1	Кезектеги көзөмөл	09.04.18-20.04.18																
2	СӨИ тапшыруу мөөнөтү	09.04.18-20.04.18																

www.keu.edu.kg

СӨИ – студенттин өз алдынча иши

Кошумча түшүнүк: Кезектеги жана жыйынтыктоочу көзөмөлдү өткөрүүнүн графиги Окуу бөлүмү тарабынан бекитилет.

М.Рыскулбеков атындагы Кыргыз экономикалык университети

Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы

Курстун аталышы: Кыргыз тили жана адабияты

Топтору: БУ-2-17, ФК-2-17, БИ-1-17, УБ-1-17

Окуу мөөнөтү: 2 семестр

Бардыгы практикалык: 100 саат

Окутуучу: Абдраимов К.А

Офис: Мамлекеттик жана расмий тилдер кафедрасы(121,310, 123 - дарсканалар)

Өз алдынча иштөө: 121 – дарскана

Кафедра телефону: 32-56-02

Курстун максаты:

Кыргыз тили жана адабияты дисциплинасы мамлекеттик тилди өнүктүрүү, мамлекеттик тилдин улуттук программасын ишке ашыруу максатында жана кыргыз адабиятына салым кошкон, уюткусун түзгөн көчмөн цивилизациянын даанышмандарын, белгилүү жазуучуларыбыздын өмүрү, чыгармачылыгын үйрөтүү менен студенттердин адабиятка, маданиятка болгон ой таанымын кеңейтүү максатында окутулат. Негизги максат студенттердин байланыштуу кебин өстүрүү, кыргыз элинин салтын, маданиятын үйрөтүү.

Республикабыз эгемендүүлүк алып, эркин, демократиялык – укуктук мамлекетти куруу багытына бет алып, аны ишке ашырып жатканына көп жылдын жүзү болуп калды. Эгемен өз алдынча мамлекеттин атрибуту катары – түпкүлүктүү элдин тилине расмий түрдө мамлекеттик тил статусу берилгенине да ушунча убакыт болду. Кыргыз тили мамлекеттик тил катары билим берүү мекемелеринин бардык тип – түрлөрүндө, багыттарында оош-кыйыш, оор кыйын болсо да окутулуп, үйрөтүлүп келүүдө.

Мамлекеттик тилди үйрөнүүгө жардамдашуу, үйрөнүлүп жаткан тилди алып жүрүүчү элдин этномаданияты, адабияты менен тереңирээк тааныштыруу, андыктан да, тексттер жөнөкөй, түшүнүктүү жана тил үйрөнүүгө ылайыктуу болгону ийги.

Кыргыз тил жана адабият сабагын үйрөтүүдө төмөнкү жагдайларга көңүл буруубуз абзел.

- Мамлекеттик тилде окутуу жүргүзүлгөн топторго кыргыз тилин окутуунун өзгөчөлүктөрү;
- Кыргыз тили менен адабиятты интеграциялап окутуу;
- Мамлекеттик тилди окутуу аркылуу этнолингвистикалык, этномаданий билим берүүнүн жолдору;
- Тил аркылуу дил таанышуу;
- Кыргыз тили жана адабияты сабагындагы сөздүк жумуштарын аткаруу болуп саналат.

Окутуучу тарабынан аларга тапшырмалар берилет ошол тапшырмалардын, модулдардын негизинде жыйынтык чыгарылат.

Студенттердин билимин баалоо: Жыйынтык баа семестрдин аягында коюлат. Ага чейин студенттин сабакка болгон катышуусу, тапшырмаларды аткаруусу, коомдук иштерге болгон мамилеси эске алынып, модуль, кезектеги көзөмөл жазуу иштери, реферат, дилбаян, баяндама сыяктуу жазуу жумуштары да эске алынат.

Кошумча баллдар сабакка катышканы, тапшырмаларды жана жекече иштерди жакшы аткаргандыгы үчүн берилет.

Жыйынтык текшерүү – ар бир семестрдин аягындагы сынак

Жыйынтыктоо сынагы жазуу түрүндө өткөрүлөт.

“5” деген баа 85 - 100 баллга ээ болгон студенттерге,

“4” деген баа 70 - 84 баллга ээ болгондорго,

“3” деген баа 50 - 69 баллга,

“2” деген баа 0 - 49 балл алгандарга коюлат.

Студенттердин төмөнкү иш-аракеттери колдоого ээ болот:

- Сабактарда өз ой-пикирлерин билдирүү;
- Окуу ишинде чыгармачылыгы, өзгөчөлүгү;
- Өз алдынча иштөөдө жекечелиги;
- Сабаттуулугун жана жалпы маданият таануусун жогорулатуусу;
- Адептүүлүгү, толеранттуулугу;
- Иштиктүү тилге үйрөнүүгө, кеп маданиятын өстүрүүгө умтулуусу;
- Илимий – изилдөөгө багыттануусу.

Студенттерге коюлган талаптар:

1. Сабактарга калбай катышуу.
2. Өз алдынча иштөөсү жана үй тапшырмаларын убагында жана талап кылынган мөөнөттө жана көлөмүндө аткаруу;
3. Сабактарга кечикпей келүү;
4. Сабак учурунда уюлдук телефондорду колдонбоо.

Студенттерге сынактын алдында кошумча балл (1-10 чейин), же тескерисинче айып баллдар да берилиши мүмкүн

Негизги адабияттар:

1. Адылова Б.К., Алиясова Г.Ж. Кыргыз тил. Б., 1-бөлүк, 2010-ж, 2-бөлүк, 2016-ж
2. Ашырбаев Т. Кыргыз тилинин стилистикасы –Б., 2001-ж
3. Жалилов А. Азыркы кыргыз тили –Б., 1996-ж
4. Иманалиев С. Кыргыз тилинин справочниги –Б., 2010-ж
5. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы –Б. 2002-ж
6. Кыргыз орфографиясынын эрежелери. –Б., 2008-ж
7. Токтоналиев К. Кыргыз тили. –Б., 1996-ж
8. Тургамбаева А.С., Усекова А.А. Кыргыз тили –Б., 2004-ж

Кошумча адабияттар:

1. А.Акматалиев. Кыргыз адабиятынын тарыхы. 1-3т. –Б., 1999-ж
2. Абылкасымова Р., Атышов К., ж.б. Экономика. Энциклопедиялык окуу куралы. –Б.; 2003-ж
3. Акматалиев А. Кыргыздын көөнөрбөс дөөлөттөрү. –Б, 2000-ж
4. Асанканов А., Кыргыз тарыхы –Б., 2006-ж
5. АшырбаевТ., Ахматов Т. Кыргыз поэзиясынын антологиясы. –Б., 2005-ж
6. Жусупов К. Кыргыздардын байыркы маданияты. –Б., 2006-ж
7. Ибраев Э. Тандалган чыгармалар –Б, 1999-ж
8. Карасаев Х.К. Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү. –Б., 2009-ж
9. Кыргыз адабий тилинин грамматикасы. –Б., 2002-ж
10. Кыргыз жергеси энциклопедиясы. –Ф., 1990-ж
11. Кыргыз көркөм адабиятынын сериясы. 30-т. –Б., 2000-ж
12. Кыргыз Республикасынын экономикасы. Котор. Мамажанов А, Рахманкулов К. –Б., КТМУ, 2007-ж
13. Кыргыз энциклопедиясы –Б., 2000-ж

